

**И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

“Бекитемин”

**И. Арабаев атындагы КМУнун
ректору, профессор**

Т. Абдырахманов



Кыргыз Республикасынын орто мектептеринин
бүтүрүүчүлөрүнүн арасында музыка , көркөм сүрөт,
кол өнөрчүлүк, дизайн багытында **“Биз
таланттарды издейбиз”** конкурсун өткөрүү боюнча

ЖОБО

Бишкек - 2021

2021-жылдын 29-январында КР Президенти С. Жапаровдун «Инсандын адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы» жөнүндө жарлыкка кол коюусун колдоп И. Арабаев ат. КМУнун Көркөм маданият жана билим берүү факультети КР жалпы билим берүүчү орто мектептеринин бүтүрүүчү окуучуларынын арасында “Биз таланттарды издейбиз” конкурсун жарыялайт.

Кыргыздар мурдатан эле булбул үндүү ырчылардын, аспапчылардын, бийчилердин, көркөм өнөр чеберлеринин таланттарын баалап-барктап, алардын өнөрүн элге кеңири жайылтып келгендиги маалым. Мындай аздек мамиле, таланттарды сактап, улуттун руханий дөөлөтү катары муундан-муунга мурасталып, бизге жетүүсүнүн негизги өбөлгөсү болгон. Ата-бабаларыбыз ардактап жеткирген өнөрдүн улуу көчүн улоо – ар бир атуулдун ыйык парзы.

1. Жалпы жобо

Бул жободо конкурсту өткөрүүнүн максаты, тартиби, уюштуруу эрежеси, жыйынтык чыгаруу, жеңүүчүлөрдү тандоо жана сыйлоо боюнча талаптар камтылат.

2. Конкурстун негизги максаты

Жалпы билим берүүчү жана музыкалык орто мектептердин таланттуу жана чыгармачыл бүтүрүүчүлөрүнө жогорку окуу жайда билим алышып, өз таланты боюнча өнөр-билимин өркүндөтүүлөрүнө шарт түзүү.

Конкурстун алдына койгон милдеттери:

- бүтүрүүчү класстардын арасында жана региондордо жашап жүргөн таланттуу жаштарды табуу;
- онлайн форматта конкурс өткөрүү;
- катышуучулардын өнөрлөрүн, кол эмгегин, чыгармачылыгын онлайн режимде комиссия тарабынан баалоо;
- комиссиянын чечими менен И. Арабаев атындагы КМУга адистик предметтен кирүү сынагынан өткөндүгү тууралуу жеңүүчүлөргө интернет, ватсап аркылуу сертификаттарды жөнөтүү;
- таланттуу жаштардын билимин өстүрүүгө, өнөрүн өркүндөтүүгө шарт түзүү менен КР Президентинин демилгесин колдоо;

3. Конкурсту өткөрүү мөөнөтү:

Конкурсту уюштуруу боюнча райондук билим берүү бөлүмдөрү менен макулдашуу аркылуу алардын сайтына жобо жиберилет. РБББиден жалпы билим берүүчү орто мектептин жетекчилерине 15-апрелден 25-апрелге чейин жобо таратылат.

4. Конкурстун уюштуруучусу

И. Арабаев атындагы КМУнун Көркөм маданият жана билим берүү факультети.

Конкурсту уюштуруу жана өткөрүү, жалпы уюштуруу тобуна жүктөлөт.

5. Конкурстун калыстар тобу

Калыстар тобуна И. Арабаев атында КМУнун КМББФда эмгектенген адис профессор-окутуучулар кирет. Калыстар тобунун курамы 3-5 адамдан турат.

6. Жеңүүчүлөрдү аныктоо

- Конкурстун жыйынтыгы 5 баллдык система менен ачык бааланат;
- Калыстар тобунун чечими акыркы чечим болуп эсептелет;
- социалдык жактан аз камсыз болгон үй-бүлөдөн катышкан окуучуларга артыкчылык берилет.

Музыка, Көркөм сүрөт багытында 1-орунга бюджеттик орунга сертификат берилет;

2-3-4-5 – орунду ээлегендерге - аталган эки багыт жана дизайн, технология боюнча контракттык орундарга сертификаттар берилет;

Калган катышуучуларга конкурска катышкандыктары тууралуу сертификат жана ыраазычылык каттар жөнөтүлөт.

Эскертүү: Бюджеттик орунга алынган сертификаттар И. Арабаев атындагы КМУда кабыл алуу комиссиясы башталгандан биринчи топтом (поток) бүткөнгө чейин жарактуу деп эсептелет.

Мөөнөтү өтүп кеткен бюджеттик орун ээси контрактка тапшырууга укук берилет.

7. Конкурса катышуучулар

Бүтүрүүчү класстардын окуучулары, орто билимдүү таланттуу талапкерлер, райондун билим берүү же маданият уюмдарында эмгектенген жаштар катыша алышат.

8. Конкурса катышууга төмөнкүлөр талап кылынат

И. Арабаев ат. КМУнун ректорунун наамына жазылган арыз, үй-бүлөсү тууралуу маалымат, паспорт көчүрмөсү, мектепте окуй тургандыгы тууралуу же иштеген жеринен маалымат кат. Электрондук почта же ватсап аркылуу уюштуруу тобунун дарегине жиберилет.

Эгер айыл өкмөтүнөн, мектеп директору тарабынан окуучуга жолдомо кат (ходатайство) берилсе, жеке демөөрчүлөр, меценаттар катышуучунун контракт төлөмүнө кепилдик берсе, уюштуруу тобуна кошумча маалымдалат жана комиссия тарабынан эске алынат.

Бир эле окуучу эки багытта өз өзүнчө жазган арыздары аркылуу катыша алат.

Музыкалык номинация боюнча катышса аспаптык чыгарманы аткарып же ырдап, эгер кол өнөрчүлүк, көркөм сүрөт, дизайн, технология боюнча катышса кол эмгектеринин жана алардын үстүндө иштеп жаткан видео жазуусун салат жана кийин ошол эмгектерди комиссияга ала келип көргөзөт.

9. Конкурстун түрлөрү

Музыка багытында:

- Аспапта ойноо;
- Аспаптын коштоосунда ырдоо;
- Коштоосуз (а капелла) ырдоо
- Бийлөө;

Конкурсантты баалоо критерийлери:

- Аспапта ойноо чеберчилиги;
- Артистизм;
- Аткарган музыкалык чыгармасынын же үнүнүн тазалыгы, уккулуктуулугу;
- Катышуучунун сахна маданияты;
- Костюмунун жарашыгы;

Эскертүү:

Катышуучуну массалык колдоого болот.

М: Конкурсант эстрадалык жанрда ыр ырдап жатса, аркасында бий тобунун бийлеп колдоосуна уруксат берилет.

Көркөм сүрөт багытында:

Сүрөттү А-3 форматына ар кандай техника менен аткарып салса болот (карандаш, түстүү карандаш, гуашь, пастель, акварель ж.б. өзү тартып жаткандыгын далилдеген видео жазуу жиберет)

Кол өнөрчүлүк багытында:

Кийизден жасалган буюмдар, жумшак оюнчуктар, сайма, түймө, чий, жыгаччылык, булгары, зер буюмдары ж.б. жасоо кирет. Аларды да жасап жаткандыгын далилдеген видео жазуусун онлайн форматта жиберет.

Иштер ар түрдүү каражаттардан жасалышы мүмкүн. Талап катары: Буюмдун, композициянын эстетикалык жактан жасалгаланышы, түстөрдүн бир-бирине дал келиши, пропорциялардын сакталышы, мазмуну, кооздугу каралат. Сүрөт, кол өнөрчүлүк боюнча даярдалган ар бир иште аткаруучу жөнүндө толук маалымат берилиши керек.

Аты-жөнү	
Иштин же чыгарманын аталышы	
Мектеби	
Телефону	

Конкурстун жобосу боюнча кызыктырган суроолор болсо төмөнкү дарекке кайрылсаңар болот:

Жумушчу тел: (0312)54 26 27. (0312)56 54 02


Моб тел: 0778 70 85 61.

0500 70 85 61

Жобону иштеп чыккан:

И. Арабаев ат. КМУнун КМББФнын деканы,

п.и.к., доц. м.а.



К. Джакыпов

Жобого 1-тиркеме Арыз үлгүсү

И. Арабаев ат. КМУнун ректору,
проф. Т. Абдырахмановго

Жумгал районуна караштуу
М.Алыбаев атындагы орто
мектебинин он биринчи классынын
окуучусу Айтматова Үпөлдөн

Арыз

Менин сизге арыз жазуумдун себеби И.Арабаев атындагы КМУ тарабынан орто мектептердин бүтүрүүчүлөрү арасында уюштурулуп жаткан **“Биз таланттарды издейбиз”** конкурсунда (музыка, сүрөт, дизайн, технология) багыты боюнча онлайн конкурска катышууга уруксат берүүнүздү сураймын.

Конкурстун жобосу менен толук таанышмын. Тиешелүү документтерди кошо тиркедим.

Арыз ээсинин колу

Дареги:

Мобилдик телефон номери, вотсабы, электрондук почтасы, музыкалык номеринин канча убакыт созулары (хронометраж) жазылат.